

Кыргыз Республикасынын  
Билим берүү жана илим министрлоринин  
20.03 -ж. 16.02. №557/1 байргуна

1-тиркеме

Жогорку жана орто кесиптик өзбек билим берүү уюмдарында окутуунун кредиттик технологиясы боюнча окуу процессин уюштуруу эрежелери

I Жалпы жоболор

1. Бул Эрежелер Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жонундо" мыйзамына жана кесиптик билим берүү жашында Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарында (мындан ары - окуу жаңалар) окутуунун кредиттик технологиясы (мындан ары - ОКТ) боюнча окуу процессин уюштуруу тартибин аныктайт.

2. Эрежелерде төмөнкү негизги түшүнүктөр жана аныктамалар колдонулат:

- академиялык календарь – окуу жылшынын ичинде жаңалар – (каникул, майрам) күндөрүн көрсөтүү менен окуу жана контролдүк иш-чараларды, практикаларды откоруу календары;

- академиялык saat – окуу сабактарынын же окуу иштеринин башка түрлөрүнүн коломүн олчоо бирдиги;

- академиялык консультант – окутуунун траекториясын тандоого (индивидуалдуу окуу планын түзүүгө) жана окутуу мезгилинде билим берүү программасын өздөштүрүүгө комек корсөтүүчү, тиешелүү билим берүү программасы боюнча окуучунун академиялык наставчысынын милдетин аткаруучу окутуучу;

- индивидуалдуу окуу планы – билим берүү программасынын жана дисциплиналар каталогунун негизинде окуучу тарафынан ар бир окуу жылыша оз алдынча түзүлүүчү окуу планы;

- окуу дисциплинасына жазылуу – окуучуларды окуу дисциплиналарына каттоо процедурасы;

- кредит – негизги кесиптик билим берүү программасынын сыйымдуулутунун шарттуу олчому;

- окутуунун кредиттик технологиясы – кредиттерди топтоо менен окуучунун дисциплиналарды өздөштүрүүнүн ырааттуулугун тандоонун жана оз алдынча пландаштыруунун негизинде окутуу;

- транскрипт – кредиттерди жана бааларды корсөтүү менен окутуунун тиешелүү мезгили учун оздоштүрүлген дисциплиналардын жана (же) модуллардын жана окуу иштеринин башка түрлөрүнүн тигмесин камтыган документ;

- электрондук дисциплиналар – белгиленин кредиттердин алкагында тандоо боюнча компонентке киргөн жана окуу жайлар тарафынан киргизилүүчү, окуучунун индивидуалдуу даирдагын чагылдырган, конкреттүү аймактын социалдык-экономикалык онуттусунун взочелүгүн жана керектөөлөрүн эсле алған окуу дисциплиналары.

3. ОКТ боюнча окуу процессин уюштуруунун негизги миддеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- 1) билимдин көлемүн унифициациялоо;
- 2) окутууну максималдуу индивидуалдаштыруу учун шарттарды түзүү;
- 3) окуучулардын оз алдынча ишинин ролун жана натыйжалуулутун күчтөтүү;
- 4) контролдоонун натыйжалуу жана ачык-айкын процедурасынын негизинде окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин анаттоо.

#### **4. ОКТ томонкүлөрдү камтыйт:**

- 1) ар бир дисциплина жана окуу ишинин башка түрлөрү боюнча окуучулардын жана окуучулардын эмгек чыгымдарын баалоо үчүн академиялык кредиттер системасын киргизүү;
  - 2) индивидуалдуу окуу планын түзүүтө окуучулардын түздөн-түз катышуусун камсыз кылуучу дисциплинарды алардын тандоо эркиндигин;
  - 3) дисциплинарда каттоодо окуучулардын окуучуучуну тандоо эркиндигин;
  - 4) билим берүү траекториясын тандоодо окуучуларга комок корсөтүүчү академиялык консультанттарды окуу процессине тартууну;
  - 5) интерактивдүү окуу ыкмаларын колдонууну;
  - 6) билим берүү программасын өздөштүрүүдө окуучулардын оз алдынча ишин активдештирууну;
  - 7) факультеттин (институттун) жана кафедралардын окуу процессин уюштуруудагы, билим берүү программаларын түзүү югу академиялык эркиндигин;
  - 8) окууучунун окуу процессин уюштуруудагы академиялык эркиндигин;
  - 9) окуу процессин керектүү окуу жана методикалык материалдар менен камсыз кылууну;
  - 10) окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин контролдоонун натыйжалуу ыкмаларын;
  - 11) ар бир окуу дисциплинасы жана окуу ишинин башка түрлөрү боюнча окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин баалоонун баллдык-рейтинглик системасын колдонууну.
5. ОКТ окууучунун натыйжаларына жетишүүгө багытталган окууучунун индивидуалдуу билим берүү траекториясын окуучулардын тандоосунун жана оз алдынча пландөңсүүнүн негизинде ишке аширылат.

#### **II. Билим берүү процессин экуу-методикалык камсыздоо**

6. Кредиттик технологияны колдонуу менен окуу процессин уюштуруу билим берүү уюмунун жетекчиси тарабынан бештүнгөн тартипте бекитилген окуу пландары боюнча жүргүзүлөт ("а" тиркемеси).

7. Окууучунун индивидуалдуу тандоо миддеттүү түрдө төмөнкүлөрдү камтыган окуу-методикалык комплекстер менен бекемделиши керек:

- окуу планынын ар бир озүнчө дисциплинасы боюнча окуу программын (силлабус);
- курсун тематикалык планын, лекциялардын тезистерин, практикалык (семинардык) сабактардын пландарын, студенттердин оз алдынча иш пландарын, студенттердин оз алдынча иши учүн тапшырмаларды, экзамендик суроолор ж.б. камтыган ар бир дисциплина боюнча окуу-методикалык материалдардын топтомун;

8. Кредиттик технологияларды колдонуу менен окуу процессин уюштуруу томонку окуу пландарынын негизинде ишке аширылат:

- Окууучунун жалпы мезгилинде студенттердин окуу ишинин сыйымдуулугун аныктво үчүн кызмат кылуучу даяр доо багыты же адистик боюнча окууучунун базалык окуу планы. Окууучунун базадык планы миддеттүү компонентти камтыйт жана миддеттүү дисциплинарды жана студенттердин тандоосу боюнча дисциплинарды өздөштүрүүтө болунғон кредиттердин санын регламенттейт, практикашардын мөөнөттөрүн жана түрлөрүн белгилейт;

- Окуу жылы же семестр ичинде окуу процессин уюштуруу үчүн кызмат кылган жумушчу окуу планы (анын иченде окуучулардын окуу ишинин сыйымдуулугун эсептөө үчүн);

- Студенттин семестргө же окуу жылына карата билим берүү программыны аныктаган индивидуалдуу окуу планы.

9. Жумушчу окуу пландары (семестрлер) студенттер тарабынан индивидуалдуу окуу пландары түзүлгөнгө чейин бир семес рөгө департаменттер тарабынан сунушталган окуу курстарынын негизинде түзүлт.

10. Даирдоо багыты / адистик боюнча билим берүүнүн мазмунун өздөштүрүүнүн милдеттүүлүгүнүн жана ырааттуулугу түн даражасы боюнча окутуунун негизги планы бардык никлдер боюнча дисциплиналарын үчтөбүн камтыйт:

"А" - милдеттүү түрдө жана убакыттын отушу менен так ырааттуу өздөштүрүүчү дисциплиналар тобу;

"Б" - милдеттүү түрдө, бирок ыршаттуу эмес өздөштүрүлүүчү дисциплиналар тобу;

"В" - студент езу тандоо боюнча өздөштүрүүчү дисциплиналар.

"Б" жана "В" топторунун дисциплиналары окуу процессин сыйыктуу эмес уюштуруу учун шарт түзөт.

"А" дисциплиналар тобу студенттин окуу жылын жана окуу төбүн аныктой учун негиз болуп саналат. "Б" жана "В" топторунун дисциплиналарын өздөштүрүүлүү студенттердин окуу агымдары (окуу топ ору) ар кандай окуу жылдарындагы студенттерден түзүлүшү мүмкүн.

11. Окуу жайдын экономикалык жана уюштуруучулук мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен дисциплинаны ачыу учун зарыл болгон студенттердин минималдуу саны – 15, ал эмис ар бир окутуучу учун окуу тобундагы студенттердин максималдуу саны – 50ден ашык эмес.

12. Эгерде окуу дисциплинасы ар белгиленген максималдуу чиңемден жазылган студенттердин саны көп болсо, окуу жай бол дисциплина боюнча конумча окуу топтору түзө алат жана өз каалоосу боюнча окутуучуну дайындаай алат (квалификациясынын дөнгөзли мурункусунаи төмөн эмес) Мында студенттерди окуу топтору боюнча белуштүрүү жазылуунун кезектүүлүгүнө ылайык ишке ашырылат.

13. Окуу пландарындагы окуу инстеринин бардык түрлөрүнүн сыйымдуулугу кредиттер менен белгиленет. 1 кредит окутуунун кредиттик системасы боюнча 30 академиялык saatka барабар кабыл алынат. Окутуунун кредиттик системасы боюнча академиялык saatтын узактыгы 50 мун.

14. Кредиттер окуу планына ки же ар бир дисциплинига берилет. Дене тарбия дисциплинасынан тышкары.

15. Окуу жылында теориялык окутуу 32-36 жуманы түзөт. Окуу семестри 16-18 жумадан турат.

16. Индивидуалдуу окуу планыншы кредиттердин саны жылына 60 (семестрде 30) болушу керек. Гранттык негизде окутан студенттер учун индивидуалдуу окуу планыншы кредиттердин саны 60тан аз белгиленши мүмкүн эмес. Контракттык негизде окутан студенттер учун кредиттердин минималдуу саны семестрде 15 жана жылына 30 болушу мүмкүн. Айрым учурларда, так негиздече болгон учурда кредиттердин санын 75ке чейин көбөйтүүтө жол берилет. Мында окуунут наркынын алчому өздөштүрүлүүчү кредиттердин санына пропорционалдуу жөнгөтөт.

### III. Студенттин индивидуалдуу окуу планын түзүү тартиби

17. Индивидуалдуу окуу планы (ИОП) ар бир окуучунун индивидуалдуу билим берүү траекториясын өзүнчө аныктайт. Студенттин индивидуалдуу окуу планы окуу жай тарабынан белгиленген форма боюнча түзөт. Индивидуалдуу окуу планы окуу жылында же семестрде окуу курстарынын түзмессин, санын жана аларды өздөштүрүүнүн ырааттуулугун аныктайт.

18. Индивидуалдуу окуу пландарын тарылдоо окуу жайдын тиешелүү окуу белүмдору тарабынан ишке ашырылат. Индивидуалдуу окуу пландарынын негизинде каттоочунун көнсөсү тарабынан окуу топтору (чакан онтор) түзүлт.

19. Индивидуалдуу окуу планын иштеп чыгуу студент тарабынан базалык жана жумушчу окуу планынын негизинде академиялык консультанттын катышуусу менен академиялык календарда белгиленген мөөнөттө өз алдынча ишке ашырылат.

20. Индивидуалдуу окуу планына өзгөртүүлөр студент тарабынан академиялык календарда белгиленген мезгилде (курстарды алып салуу жана кошуу) киргизилиши мүмкүн, окуу жылнынын ичинде индивидуалдуу окуу планын өзгөртүүгө жол берилбейт.

21. Эгерде окуу курсун бир төсөө окутуучу окутса, анда окуучуга окутуучуну альтернативдүү тандоо укугу бекитилет.

22. Индивидуалдуу билим берүү траекториясын пландаштырууда студент башка окуу жайда 1-2 альтернативдүү окуу курсурын угууну каалоосун билдириүүтөн окуктуу (эгерде бул окуу жайлардын ортосунда макулдашуу болсо). Бул учурда студент өзүнүн окуу жайынын жетекчисинин атына бул студентти курсутун убактылуу угуучусу деп таанууга макулдугу жөнүндө тандалган окуу жайдын маалыматы менен бекемделген арыз берет. Маалыматка окуу жайдын окуу болу түнүн жетекчики кол-коет, моору (электрондук кол тамгасы) менен кубелендүрүлөт. Күнгүн аягында студент тиешелүү окуу болумуно баасын жана берилген кредиттердин санын корсатуу менен окуу жайдын моору менен кубелендүрүлгөн экзамендик ведомостту берет.

23. Ошондой эле, билим берүү траекториясын пландаштырууда студент азы төлөнүүчүү негиздө башка академиялык топтордун жана багыттардын студенттери менен кошумча 1-2 дисциплинаны угууну каалоосу билдириүүтөн окуктуу.

24. Эгерде студент окуу жайда 1-елгиленген мөөнөттө өзүнүн индивидуалдуу окуу планын тапшырбаса, анда аны окутуу үн негизи катары даярдоо багыты боюнча базалык окуу планы кабыл алынат.

25. Студенттер бардык зарыл бозгон маалыматтык булактар: окуу китеңтери, методикалык кодлонмолов, окуу-электрондук материалдар менен камсыз болуп, локалдык жана глобалдык тармактык билим берүү ресурстары жеткиликтүү болушу керек.

#### IV. Кредиттерди топтоо системасы

26. Студенттерди курсан курска көтөрүүгө топтолгон кредиттердин саны (жынына 60 кредит), ошондой эле даярдоо багыты боюнча базалык окуу планынын милдеттүү дисциплиналарын өздөштүрүүнүн ырааттуулугу менен аныкталат.

27. Окуу жылнынын жыйынтыгы боюнча (санын ичинде жайы семестрдин жыйынтыгы, эгерде ЖОЖдо академичек жыл жайы семестрди камтыса) жетиштүү сандагы кредиттерди алган жана тиешелүү жылдын окуу планынын талаптарын аткарған студенттер кийинки курска ЖКББУнун жетекчисинин бүйрүтүү менен которулат.

28. Окуу жылнынын жыйынтыгы боюнча (академиялык карызды белгиленген мөөнөттө жооуга мүмкүнчүлүк берилгенден кийин) 45 кредиттен из алган студенттер ЖКББУдан чыгарылат же кайра ошол курска калтырылат.

29. 60тан аз, бирок 45 же андан көп кредит алган студенттер ЖКББУнун жетекчисинин уруксаты менен кийинки окуу жылнынын ичинде алынбаган кредиттердин дисциплиналарын кайра ослештүрүү шарты менен кийинки курска которулушу мүмкүн.

30. Мурунку курста кайтадап окуучу дисциплиналары бар студенттер кайра окуу дисциплиналары боюнча тиешелүү топтук топтук журналына киргизилет. Сабактарга баруу, модулдарды жана жыйынтыктоочу текшерүү ишин тапшыруу ушул топтун ырааттамасына ылайык жүргүзүлөт.

31. Кыскартылган билим берүү программасы боюнча (жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн базасында) окуп жаткан студенттер учүн ИОП мурда өздөнгүрүлгөн бирдей атальштагы дисциплиналар боюнча кайра зачеттолгон кредиттерди эске алуу менен иштелип чыгат, ал 60 кредиттен ашпоого тийиш.

## V. Дисциплиналарды оздөнгүрүүнү текшерүү жана баалоо системасы

32. Студенттин ар бир дисциплинындын оздөнгүрүүсүн учурдагы жана орто арадык текшерүү окуу жайда колдонулушуучу баалоо системасынын алкагында жүргүзүлөт. Аларды откоруу мөөнөттөрү окуу процессинин графигинде көрсөтүлөт.

33. Баалоо шкаласы:

Кредит топтолгон болуп эсептөлөт, эгердөө студент кредиттик система боюнча ал учун баа алган болсо - A; B; C; D; E. A: FX жана F деген баа алганда ага кредит эсептөлбейт. Бирок, FX жана F "Канааттандыраарлык эмес" деген бааларды "Академиялык маалымкат" документине киргизүү кончумча элементи иш болуп саналат.

а.

Кредиттик баалоо системасы (ЖОЖдун баалоосу боюнча)			Беш баллдык баалоо системасы	
Жүз баллдык система	Тамгальык баалоо	Балл	Беш баллдык баалоо	Жетишүүнүн дегээли
90-100	AA	4.0	5	эн жакшы – минималдуу каталары менен энд жакшы натыйжа
85-89	BA	3.5	4	абдан жакшы – айрым каталары менен ортодон жогору натыйжа
80-84	BB	3.0		
75-79	CB	2.5	4	жакшы – корунуктуу каталары менен орточо натыйжа
65-74	CC	2.0		
58-64	DC	1.5	3	каналтандыраарлык – олуттуу кемчиликтери менен начар натыйжа
51-57	DD	1.0		
50	E	0.5	3	орточо – натыйжа минималдуу таланттарга жооп берет
49	FF	0.0	2	каналтандыраарлык эмес – зачет алуу учун минимумду тапшыруу зарыл
45-48	F1	0.0	2	каналтандыраарлык эмес – жалпы отудгон материалдарды кайра тапшыруу зарыл
44 жандан томон	F2	0.0		

Канааттандыраарлык эмес бад алган учурда документтер менен негизделген учурлардан (оору ж.б.) тышкары, студенттин учурдагы аттестациядан кайрадан өтүүсүнө жол берилбейт.

## VI. Академиялык консультанттар кызматы

34. Студенттерге индивидуалдуу билим берүү траекториясын түзүүгө жана ишке ашырууга көмөктөшүү учүн академиялык консультанттар кызматы уюштурулушу керек.

35. Академиялык консультанттар кызматы жөнүндө жалпы жоболор:

а) Академиялык консультант стуенттерге индивидуалдуу окуу пландарын тандооло жана ишке аширууда жана окуу процессине байланыштуу бардык башка маселелер боюнча көмөк көрсөтүү үчүн окуу жайда дайындалат.

б) Академиялык консультант ар кызметтини саны окуу жай тарабынан экономикалык жана уюштуруучулук мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен белгиленет.

в) Академиялык консультант о ишин даярдоонун (адистиктин) бир багытынын алтагында жүргүзөт жана студенттерди биринчи курстан баштай бүтүрүү курсуна чейин тейдайт.

г) Академиялык консультанттар студенттерди даярдоо багытынын (адистигинин) билим берүү програмасын, окуу жайды окуу процессин уюштурууну жакшы билген жана зарыл даярдыкстан откан тиешелүү окуу болумдорунун тажрыйбалуу штаттык окутуучуларынын ичинен дайындалат.

### 36. Академиялык консультанттар и миддегтери:

а) студенттин академиялык кызметчылыктарын коргоо;

б) окуу процессин уюштуруу бююнча бардык зарыл маалыматтык материалдарды даярдоо, аларды студенттерге маалымат тақталарында жана окуу жайдын сайтында берүү;

в) даярдоо багыттары (адистиктер) боюнча жана студенттердин окуу процессине байланышкан бардык башка маселедөр боюнча жумушчу окуу пландарын эске алуу менен индивидуалдуу окуу траекториясын дөрөн рационалдуу түүх максатында студенттерге төттүк жана жекече консультацияларда берүү;

г) семестр бою үзүлтүкөүз негизде академиялык консультацияларды жүргүзүү;

д) белгиленген мэзгилде студенттердин индивидуалдуу пландарын кабыл алууну уюштуруу жана окуу жылына даярдоо багыттарынын (адистиктердин) жумушчу окуу пландарын түзүүгө катышуу;

е) ага бекитилген студенттерди окуу иштерин контролдоо.

## 7. Каттоочу кенсе

### 37. Каттоочу кенсенин жашы үсөбөлүрү

а) Билим берүүнүн кредитти; технологиясын колдонуу менен окуу процессин уюштуруу окуу жайда Каттоочу кенсени жана академиялык консультанттар кызметтин уюштурууну болжодойт.

б) Каттоочу кенсе окуу жайдын негизги түзүмдүк болумдорунүн бири болуп саналат. Каттоочу кенсенин иши ушул Жобог жана билим берүү процессин жөнгө салуучу башка чөнөмдик жана укуктук актызарга ылайымк жүргүзүлөт.

в) Окуу жайдын Каттоочу кенсенин миссиясы болуп академиялык жана методикалык ишти координациялоо, оптималдуу башкаруу чечимдерин кабыл алуу жана окуу жайдын билим берүү кызмат арынын сапатын жогорулатуу үчүн студенттердин контингенти, окуу пландары жана программалары жөнүндө маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу, талдоо аркылуу окуу ишессин натыйжалуу башкаруу саналат.

### 38. Каттоочу кенсенин функциялары

#### 38.1. Пландоо:

а) Базалык, жумушчу жана индивидуалдуу окуу пландарын иштеп чыгууну координациялоо;

б) Академиялык календарды иштеп чыгуу;

в) Студенттердин окуу жүгөмчүн пландантыруу;

г) Окуу курстарын бекитүү процедурасын башкаруу;

д) Маалыматтык каталогдорду түзүү.

#### 38.2. Уюштуруу:

а) Студенттерди окуу курса на каттоону уюштуруу жана жүргүзүү;

б) Ар бир семестргө окуу сабактарынын ырааттамасын түзүү.

в) Экзамендердин ырааттамасын түзүү.

38.3. Эсепке алуу:

- а) Абитуриенттер боюнча баштапкы маалыматтар базасын түзүү;
- б) Окуу жайдын ичинде идентификациялык номерлерди ыйгаруу:
  - студенттерге;
  - окуу курстарына;
  - программаларга;
- в) Студенттердин окуу ишинин бардык аспекттери боюнча отчет түзүү;
- г) Дипломдорду даярдоо жана бе зүүнү эсепке алуу;
- д) Академиялык маалыматтарды (транскриптерди) түзүү;
- е) Студенттердин контингентинин кыймызын эсепке алуу; калыбына келтируү, которую, кайталап окутуу, академиялык оргүү берүү;
- ж) Студенттердин академиялык жетишкендиктерин эсепке алуу;
- з) Тандоо жана адистештируү боюнча курстарга студенттердин жазууларын эсепке алуу.

38.4. Контролдоо:

- а) окуу процессин, скучуунун ар кандай формаларындагы бағыттардын адистиктердин окуу пландарын ишке ашырууну, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жана ЖКББУнун колдонуудагы директивалык ченемдик укуктук актыларын контролдоо;
- б) студенттердин индивидуалдуу окуу пландарын аткаруусун контролдоо;
- в) окуу процессинде окутуунун ар кандай формаларын жана ыкмаларын колдонуунун натыйжалуулугун контролдоо;
- г) окуу процессинин графигинин аткарылышын ыкчам контролдоо;
- д) окуу сабактарынын, зачестордун жана экзамендердин ырааттамасынын аткарылышын контролдоо.